

Газета издается на  
балкарском языке  
с 1924 года.

Интернет-версия:  
[gazeta.zamankbr.ru](http://gazeta.zamankbr.ru)



# ЗАМАН

ВРЕМЯ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сауғылау

## Айыпсыз уруннганлагъа – тиишили бағы

Биринчи сентябрьде Къабарты-Малкъарны Къыралыгъының көнөнән атап, республиканы Правительствоң соңынде уруннганлагъа, спорта, маданиятында, медицинада, эм мюлкөде эм көп баша бөлмөлөдө ахызы урунч, жетишимили болуп, алтарын иғилес, бала айтырганланыга салыт-алагынданы. Къуаныны шиге КъМР-ни Башчының Казбек Коков, Парламентни Председатели Татьяна Егорова, Правительствуң Председатели Мусуклана Алий, республикада баш федерал инспектор Тимур Маков, Кырын Думының депутаты, министрестволарды, муниципалитеттени та-маталары къыштышканы.

Ал сәзәнде Казбек Коков республиканы Көнөн эм маганына, аның бирсү мильтепе бирле Россияның салында көп жыллана-

ХУРМЕТЛЕУ

## Мемориалны тюп жанына – ариу гүл Къысымла

Къабарты-Малкъар Республиканы Къыралыгъының көнөнән регионны Башчының Казбек Коков, Къабарты-Малкъарда эм Россейде мамырлық бала көлишмөлөк сакъынан юон жан берген асаскерилек улу жүртим бидире. Нальчикде «Махтаулук» юонуна Емлюрек оту- мемориалга пайдаланы.

Ол ишеге КъМР-ни Парламентини Пред-

Къуанчлы линейкала

## Билимни жарыкъ бийикликлериине жетерге мында аlamat амалла къуралғандыла

Быйыл 1 сентябрьде республиканы мектептери, төреде, окуйуучыларны алларында эшвикилер көнгөн ачында. Къабарты-Малкъарда биринчи класслағы келгендеген саны, алгада санаптагын аспелеге көре, 13 минден артык болғанды, билдирилгенде «Махтаулук» жан берген асаскерилек улу жүртим бидире. Нальчикде «Махтаулук» юонуна Емлюрек оту- мемориалга пайдаланы.

Нальчикде ачылған жаны 33-шо школуның күнанын линейкасында КъМР-ни Башчының Казбек Коков көлгөндө. Регионның та-матасы, жылбылтыларны алғышылыш, хар сабығе жетишимили, жаны бийикликтегенди. Ол белгилегендеги, бу күн жа-

маяутыбызғы энчи мағанында – Къабарты-Малкъар Билимни көнөн эм Республиканың көнөнән белгилеиди.

Бизде сабиленни ёдюре, алдың айтынғында не заманда да уллы мағана берилгенди. Келли заманда да жаш төмөн жашауда кесини жерин та-барча онга күрауга эс бурулғаннан түрлүккүдө.

Хурмети ата-анасы! Сабиленни бала көтөмеги болғызу. Сийлы устаза! Сизин алғышылай, устазынан атына хурмет этбиз. Устаздың жаңадамлана тоң жонда барында сабептик этген, алың тоң көз кварамларын күраған. Жаш төмөн, бек уллы күймәтбиз-ны, сизге шашанаңыз. Къабарты-Малкъарының бүлләк көчкөн педагог къуаумында

тиишили төло ёдюрлөгөн-бөгөн ийнанама.

Бағыттың сабилене! Буюн сиз жаныңын школун босағысында атап, билимиң сейир дүниясына

тиишили төло ёдюрлөгөн-бөгөн ийнанама.

Бағыттың сабилене! Буюн сиз жаныңын школун босағысында атап, билимиң сейир дүниясына

тиишили төло ёдюрлөгөн-бөгөн ийнанама.

Бағыттың сабилене!



## ЗАМАН

3 сентябрь – Терроризмге къажау кюрешни кюню

# Жүнтмазгъа, арыма-тальмай ишчелерге мамырлы тамолабаоз ючон

## Тенгиз толкунула эхчеген сабыйлик

Ол 1925 жылда Киевде интелигент жоюрде туруғанда. Есеген а Севастопольда эттеги. Анасы, ана къарнадашы да кеси заманпаратында ол шахарда белгилүү музикантта болындыла. Жазылуу кеси белгилегенича, анан тенгиз толкунулары бла бирге Бахы, Шопен, Листин, Башка белгилүү композиторлар музиканттары эхчегени. Ол, классика музыканын түшүнүлдүү, аны автору ким болынган жанргымай айттычу.

Сора сабийлиден анда дагыда бир соңгын иши болынды – суралуу китапларын оқыуп, алана жигитлери бла ала жашашан дуннида айланыу. Чыгармадан айрыламай, тангга дери көз кысым чыкын заманлар болынды. Жазыл да Күзүмнүү сабийлиш башлаганды, алай ол фахмусун киши көзледен бүкүлдүп туруғанды.

Улуп Ата жүрт уруш башланганда, аңга оналы жыл да томагындан, алай ол да, ол замандары жаш төлөнүү бар хири, фасистке бла бара туруған къазаутатка къышыргы, ата жүртүн къорууларгы ашыкъаганды.

Журналист союзунда, 1965 жылда уа жазылуу союзунда алгандыла. Ол жыл окуяна анда правленин членине 1974 жылдан баштал Валентин Григорьевич жазылуу тарапында жеке секретарь болуп туруғанды. Или кесек заманы СССР-ни адабият фондуни биздеги бёлжюмөн татааты

Анда «Поэт и земля» деген очерк Күзүмнүү Кыйынның аталауды. Автор Бабаланы Ибрагимин чыгармачылыгынан юсупондан да жазады бу китапбина.

«Трамвай издалека, или Благополучная жизнь» (1995 ж.) деген роман да автобиографиялыды. Валентин Кузьмин дагыдаа «Божий хмель»,

## Эссе тууту

# Ол кесини усталыгъына, инсанлыгъына да жууаллы къарагъанды

**Көп жыллана Къабарты-Малкъарда жашану, Улуп Ата жүрт урушун ветераны, РСФСР-ни, КыМР-ни да күлтүррасыны сийли күзүлүкчүсү**  
**Валентин Григорьевич Кузьмин тууганлын бу күнөндө 95 жыл болоды. Аны китапларын бир ненча төлөө сүйөп саклагында, бир бирге ётдююп оқыгуанда.**

«Эклипсис», сабийлени юспериден. «Рассказ мальчика из города Нальчика». «Под знаком Девы» деген китапларын автору.

Наттын юсупондан жазса да Валентин Григорьевич, аны чыгармаларды ишилгүк жүртепидиле. Алай адамыз тоз неда тере көнгөн заттана айрымалыкпаратын түндилде. Алай бла оқыуучуна жашауда жанылмазы излайдиле.

**Көчүрүчүчүнүү чунарлери**  
Валентин Кузьмин көчүрүчүнүү бла да көн көрсегендеги. Он милит жазычуларын не кэйттүүлдүрдүн жазычуларында жазылышында, алай көрсегендеги көмүлгөнегерине жарыслында. Бизде жашашаны бла байламлык, къабартылары, малкъарды жазылышында жаңалындарын, не бла көрсегендеги көмүлгөнегерине жарыслында. Гүртүлүп Элдәнди, Алай Шогеновкүнов, Аксербек Шортанову, Амирхан Шомахову, Ахмедхан Налеевни, Заур Карадан, гүшүшенин, Азид Күнгөнбекову, Шәкіхановиин, Лиляк Бубжокову эм башланыш чыгармаларын орус тилинде жазылышында.

Кеси жаңалын жараларын, повесттени, романларын жигитлерди уа латыш, эстон, осетин, адигей, украин, малкъар, къабартыларында жашауда биринчи алтамаа энгизилгенди. Кеси жаңалын жараларын, повесттени, романларын жигитлерди уа латыш, эстон, осетин, адигей, украин, малкъар, къабартыларында жашауда биринчи алтамаа энгизилгенди. Кеси жаңалын жараларын, повесттени, романларын жигитлерди уа латыш, эстон, осетин, адигей, украин, малкъар, къабартыларында жашауда биринчи алтамаа энгизилгенди.

«Без отца» деген повести уа бизде жазылышында. Солууга кетгенден сорада бир къаумын жазылыша союзунда жууаллы секретарь болуп туруғанды.

## Сүйөп окыулатын китаплары

Валентин Кузьмин повестье, романла, хапарла, эссе, жазылышында. Ол маталаты, сабийле да сююн чыгармаларында автору.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Так сказали мурзечи» деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

«Сокровища народов» (1970) деген этил да бирнешендер олардын тауару.

